

Карбекова Н.Р.,  
И.Арабаев атн. КМУ,  
Бийгелдиева Н.А.,  
С.Нааматов атн. НМУ,  
Бийгелдиева К.А.,  
К.Карасаев атн. БГУ

МЕКТЕПТЕРДЕ ЖАЛПЫГА МИЛДЕТТҮҮ  
БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮДӨН ЖЕТИ ЖЫЛДЫК  
БИЛИМ БЕРҮҮГӨ ӨТҮҮ МЕЗГИЛИНДЕГИ  
КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫ,  
АНДА СӨЗ ӨСТҮРҮҮ ЖУМУШТАРЫНЫН БЕРИЛИШИ  
(1920-1940-ЖЫЛДАР)

Байланыштуу кепти окууунун тарыхына токтолгонубуда, анын окуу программаларга берилгендине кайрылбай куюуга болбойт. Эне тили боюнча туруктуу программа түзүлгөнгө чейин кыргыз мектептеринде үч түрдөгү программа колдонулган. Бирдиктүү эмгек мектебинин программы; мамлекеттик илимий советтин комплекстүү программы; “долбор” программы. Алардын ичинен бирдиктүү эмгек мектебинин программынын артыкчылыгын К.Сартбаев: "...программада эне тилинен сабак өтүүдө окуучулардын оозеки, жазуу кебин өстүрүүн негизги маселе катары карап эски программаларга салыштырганда мында окуучулардын сүйлөө кебин өстүрүүгө көнүл бурууну зарыл деп табылган" [1,24-б.]. Жогорудагы сөз болгон программа орус мектептери үчүн түзүлгөндүктөн, кыргыз тилин окууунун тарыхындагы алгачкы программа казак тилинин окуу программынынын негизинде түзүлгөн 1926-жылкы программа болуп, тилдин грамматикалык түзүлүшүн окуутудан мурда аны турмушта колдоно билүүсүнө жана айтайын деген оюн кыска жаза билүүгө көнүктүрүү алдыңкы орунда турган.

1932-жылы 25-августта ВКП (б) БКнын «Башталгыч жана орто мектептердин окуу программалары жана режими» жөнүндө кабыл алынган токтомунда: «Программа по родному языку должна обеспечить усвоение действительно систематического и точно очерченного круга знаний, а также прочных навыков провильного чтения, письма и устной речи, введя в практику учебной работы учащихся самостоятельные письменные работы, грамматический разбор, и т.п. как в классе, так и на дому» [1,24-б.], - деп белгиленип, ошол кездеги мектеп программаларынын эң негизги кемчилдиктеринин бири - программага окуу материалдарынын көп киргизилгендигинин натыйжасында кай бир сабактар үстүртөдөн өтүлүп, окуучулар ал сабакта билим жана көнүгүү иштерин жакшылап өздөштүрө албай жана толук түшүнө албай жаткандыгы көрсөтүлөт.

1933-34-окуу жылына карата Кыргыз АССРинин Эл Агартуу Комиссары бекитип, мектептерге сунуш кылышкан окуу планында 5-7-класста өтүлүүчү сабактардын саны көп болгону менен, ар бир сабакка бөлүнгөн сааттар аз болуп, тиешелүү материалдарды өздөштүрүү үчүн жетишсиз болгон. Алсак, кыргыз тили жана адабияты боюнча айылдык мектептердин 5-клас-

сына – 4; 6-классына – 4; 7-классына ?; 8-классына - 3/4 saat бөлүнгөн. «Шаардық, ошондой эле айылдык мектептердин окуу пландарында жалпы кемчилдик сабактардын түрлөрүнүн кажетсиз көнтүгү жана кыргыз, орус тилдерин үйрөнүүгө дагы эле болсо аз убакыт берилип келгендиги болгон [3,121-б.].

1937-38-жылдары эки-үч комплекстүү мектептерди төрт класстуу нормалдуу баштооч мектептерге айландырып, кайра уюштургандыгына жана жогорку класстардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу кыргыз тилинин мурунку түзүлгөн программы илимий жагынан такталып, толукталуу менен кайрадан түзүлдү (түзүүчүлөр: У.Бактыбаев, И.А.Батманов, К.Бакеев). Программанын түшүнүк катында «кыргыз тилин окута баштаганда окуутуучу адегенде коом ичинде тилдин ролу, эне тилди үйрөнүүнүн мааниси жөнүндө аңгеме жасоого тийиш. Эмне үчүн тилди мектептерде үйрөнүү керек экендиги жөнүндө түшүнүк берүү, адабий тил деп кандай тилди айттууну түшүндүрүү зарыл» экендигин үйрөтүүнү талап кылат.

V-X класстарга арналып, 1937-жылы жарыкка чыккан «Толук эмес орто жана орто мектептер үчүн кыргыз тилинин программынын» долбору эне тилин окууту боюнча туруктуу программыны түзүүдөгү алгачкы булак болгон.

Толук эмес орто жана орто мектептер үчүн кыргыз тилинин программынын төмөндөгү билимдерди эске алтан: грамматика, орфография, пунктуация белгилерин; оозеки жана жазуу речинин техникасын; тил илиминин тарыхынын элементтерин.

Бул бөлүмдөр бири-бири менен тыгыз байланышта болуп, окууту иштерин пландаштырганда жана окутканда катар өтүлүүгө тийиш болгон. Маселен: окулган макала же окуучунун жазган материалдарын текшергенде, мазмуну менен биргэе грамматика жана орфография жагынан да текшерүү керек экендиги караган. Окуучулардын тилинде болгон кемчиликтер менен күрөшүү, кепти өстүрүү жумуштары, ар бир класста жүргүзүлүүгө тийиш экендиги айттылып, төмөнкү жолдору көрсөтүлгөн:

- окуучулардын түшүнүгүнө ылайыктуу болгон макалаларды, аңгемелерди китептен, газета-журналдардан алып окууту;

- анын маанисин кайта айттыруу, кээ бирөөлөрүн түшүнгөнүндө жаздыруу (ката жазган, тетири сүйлөгөн сүйлөмүн мугалим ондоого тийиш).

- окуучуларга (күз, жаз, кыш, мектеп, саякат, экспурсия ж. б.темаларда) аңгеме айттыруу, же көркөмдөп жазууга көндүрүү. Бул иштерди жыл бою жүргүзүү керек.

Программада 5-класстын окуучулары үчүн “Байланыштуу кепти” окутуунун жолдорун көрсөтүүдө китең менен иштөөнүү, китең окуп үйрөнүүнүү, жазууда жана сүйлөөдө сөз өстүрүүнү тематикалык жактан төмөнкүдөй бөлүштүргөн:

- Китең менен иштөө үчүн, анын тартибин билүү. Китеңтин автору, аты, ким тарабынан бекиткен, качан жана кайдан басылган, китеңтин киришсөзү, алардын мааниси. Китеңтин мазмуну анын пораграфы, алардын мааниси, китеңтеги тамгалардын ар түрдүү жазылышы, анын мааниси. Кай бир түшүнүксүз термин, сөздөрдүйрим цифра, же жылдызча менен ошол эле беттин аягына толуктап көрсөтүү, анын мааниси. Орфография словарынан пайдалана билүү. Кээ бир оор сөздөрдү жазып алуу (7 с)

Программада 6-класстын окуучуларына “Байланыштуу кепти” окутуу төмөнкү тартипте берилген:

1. Китең менен иштөө. Китең, газета, журналдардан текст алыш окуу жана конспект түзө билүү.

2. Жазууда жана сүйлөөдө сөз өстүрүү. Окуучуларды өз алдынча жазууга, иштөөгө көнүктүрүү. Китең, газета, журнал окуп, өздөштүргөн аңгемелерин өз алдынча байланыштуу түрдө жаза билүү. Окуучулар сүрттөө, окшоштуруу, салыштыруу жолдору боюнча жаза алууну билүү. Орфографиялык словарь (сөздүк) менен иштөөнү көнүктүрүү. Коомдук, саясий, техникалык терминдерди словардан таап, пайдалануунун жолдорун билүү (18 с).

7-клас үчүн сөз өстүрүүнү көнүктүрүү; тезис түзүү жана доклад даярдоонун жолдорун билүү; бир тема үстүндө бир нече китеңтерден, газета-журналдардан пайдалануунун жолдорун билүү; тексттик материалдардын өзүнө сын жаза алууну үйрөтүү; китеңтен пайдаланганда негизги корутундуун таап алуу; жарыш сөзгө чыгуу үчүн, сын жазуу үчүн далилдерди таап алуу; жөнөкөй жана татаал пландын, жөнөкөй жана татаал тезистин ортосундагы айырмачылыктарды ажыратуу; өзүнүн ишине байланыштуу болгон документтерди (токтом, приказ) жаза билүү; чыгарманын татаал түрүн жазуу үчүн, темасын, планын, тезисин мурда жазып алуу берилген.

Программада байланыштуу кепке бөлүнгөн сааттар арбын берилген. Алсак, жалпысынан V класс үчүн “Байланыштуу кепти” окутуу үчүн 22 saat, VI класстарга 18 saat, VII класста 14 saat, VIII класста 10 saat болсо, IX-X класстарда байланыштуу кепке бөлүнгөн сааттардын саны кыскарып, жалпы 34 сааттын 1 сааты гана байланыштуу кепке берилген.

Программада грамматика менен кеп өстүрүү жумушунун бири-бири менен толуктап туруу жагы караплан. Бул эң алгачкы туруктуу программанын өзгөчө белгилей кетүүчү учуре болуп саналат, антикени грамматика менен кеп өстүрүү маселесин шайкеш алыш баруу жагы кийинки программалардын барында эле дурус коюлган эмес.

Алсак, анда грамматика, орфография, пунктуация белгилерин, оозеки жана жазуу речинин техникасын, тил илиминин тарыхынын элементтерин бири-бири менен тыгыз байланышта окутуу караплан. Кепти өстүрүү жумуштарынын, китең менен иштөөнүн, китең окуп үйрөнүүнүн, жазууда жана сүйлөөдө сөз өстүрүүнүн жолдору көрсөтүлгөн.

Ушул жылдардан тартып, башка сабактар менен катар башталгыч жана жети жылдык мектептер үчүн кыргыз тилинин программалары улам барган сайын такталып, «грамматика менен фонетика, орфография, орфоэпия жана лексика – бардыгы биригип, мектептерде өзүнчө предмет катарында етулувчук «эне тили» деген түшүнүктүү берет. Эне тил сабагынын ушул көрсөтүлгөн ар бир бөлүмүнүн алдына өзүнчө милдеттер коюлуу менен бирге, алар өз ара бири-бири менен тыгыз байланыштуу түрдө етулөт». [2,13-бет].

1940-жылы түзүлгөн “Толук эмес орто жана орто мектептердин V-VII класстары үчүн кыргыз тилинин программасы” төмөнкү билимдерди ичине алган:

- грамматика, орфография, пунктуация белгилери;
- оозеки жана жазуу эрежелеринин техникасы;
- адабияттык окуу;
- тил илиминин тарыхынын элементтери жөнүндө маалымат.

Бул бөлүмдөрдү бири-бири менен тыгыз байланыштуу кылыш окутуу иштерин пландан окутканда гана, алар өз ара байланыштуу түрдө етулөт. Толук эмес орто жана орто мектептин 5-7-класстарда орфография жана тыныш белгилери менен бирге грамматика курсу ачык система боюнча окулат. Класстарга грамматика, орфография, пунктуация тууралуу жаны маалыматтарды берүү менен катар башталгыч мектептерде етулгөн билимди да бышыктоого убакыт берет. Программанын айрым бөлүктөрө коюлан сааттардын саны долбоор менен гана коюлган. Окууучу программалык материалдардын оор, женилине жана окуучунун материалды өздөштүрүүсүнө карап, кай бир учурда сааттарды кыскартууга укуктуу. Жылдын жалпы саатарынын ичинен 7-8 саат бышыктоого калтырылган. Мунун өзү окуучулардын байланыштуу кебин өстүрүүгө карата иштерди жүргүзүүгө шарт түзгөн. Окуучуларга адабий тилдин нормасын колдоно билүүнү үйрөтүп, речти өстүрүү жумушунун төмөнкү жолдору көрсөтүлгөн: окуучулардын түшүнүгүнө ылайыктуу болгон макалаларды, аңгемелерди, китең, газета, журналдардан алыш окутуу, анын маанисин кайта айттыруу, кай бир учурда түшүнүгүн жаздыруу; турмушуна тааныш болгон иштерден окуучуларга (күз, жаз, кыш, завод, колхоз, мектеп ж.б.) аңгеме айттыруу; оозеки айтылгандарды жазуу жузүндө көнүктүрүү; ылайыктуу ырларды жаттатуу анын маанисин айттыруу. Бул иштерди жыл бою жүргүзүү керек.

Программада VII класстын окуучулары үчүн байланыштуу кептин оозеки жана жазуу түрүн өстүрүүнүн жолдору көрсөтүлгөн: сөз өстүрүүнү көнүктүрүү, тезис түзүү жана докладга даярдыктын жолдорун билүү; бир тема үстүндө бир нече китең, журнал, газетадан пайдалануунун жолун билүү; тексттик материалдардын өзүнө сын жаза алууну үйрөнүү; китеңтен пайдаланганда негизги корутундуун таап алуу; жарыш сөзгө чыгуу үчүн, сын жазуу үчүн далилдерди табуу; жөнөкөй жана татаал пландын, жөнөкөй жана татаал тезистин арасындағы айырмачылыктарды ажыратуу; токтом, приказ ж.б. иш кагаздарын жазуу; чыгарманын темасын, планын, тезисин жазуу.

Аталган жылдардагы программаларда тилдин бөлүмдөрүнүн бири-бири менен болгон, тил, кеп, тексттин, байланыштуу кептин мазмундук бөлүмдөрүнүн ички байланышынын берилиши байланыштуу кепти компетенттүлүккө багыттап окутууга негиз салган десек жаңылыштайбыз.

## **БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ**

### ***Адабияттар***

1. Сартбаев К. К. Окуучулардын речин өстүрүү. -Ф.: Мектеп. 1966.-147 б.
2. Сартбаев К. К. Кыргыз тилин окутуунун методикасы. – Ф.: Мектеп, 1978. – 108 б.
3. Мектептер тууралуу партиянын токтомдору, Фрунзе, 1932, 24-бет.
4. Измайлов А.Э. Кыргызстандагы советтик мектептердин тарыхы, – Ф., 1961, 211-бет.